



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

720040, Бишкек ш., К. Тыныстанов көч., 257
Тел.: 66-24-42, факс (0312) 62-15-20

257, K. Tynystanov St., Bishkek 720040
E-mail: mineducg@gmail.com

720040, г. Бишкек, ул. К. Тыныстанов, 257
<http://edu.gov.kg>

БУЙРУК

№ 322/1 2022 жылдын «11» марты

ПРИКАЗ

Жумушчу топ түзүү жөнүндө

Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүүнү (базалык докторантура PhD/тармак боюнча) уюштуруу тартибине жана философия доктору (PhD)/тармак боюнча доктор квалификациясын ыйгаруу боюнча укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү киргизүү максатында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 72 «Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө» токтомунун негизинде

буйрук кылам:

1. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүүнү (базалык докторантура PhD/тармак боюнча) уюштуруу тартибине жана философия доктору (PhD)/тармак боюнча доктор квалификациясын ыйгаруу боюнча укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча төмөндөгү курамдагы жумушчу тобу түзүлсүн:

- Абдраева Айгүл Төлөковна - министрдин орун басары, жумушчу топтун төрайымы;
- Мейманов Бактыбек Каттоевич - Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Улуттук аттестациялык комиссиясынын төрагасынын орун басары;
- Билбаева Гульзада Жакыповна - Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгынын башчысы;
- Нажимудинова Сейил Сапарбековна - Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин доценти;
- Чыныбаев Мирлан Койчубекович - И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору;
- Бекбоева Рахат Рымбековна - Эл аралык Кыргызстан университетинин магистратура жана PhD программалары боюнча жетекчи;
- Джусупова Махават Абдысадыковна - Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин Аспирантура/ PhD докторантура бөлүмүнүн башчысы;

- Исираилова Айнура Төлөбаевна - Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгынын башкы адиси;

- Дуйшөбаева Гульзада Раджаповна- билим берүү тармагы боюнча көз карандысыз эксперт (макулдашуу боюнча);

- Уманкулова Оңолкан - “Ednet” Аккредитациялык агентствонун директору;


- Бешимова Айжан - көз карандысыз эксперт (макулдашуу боюнча).

2. Жумушчу топ:

- 2022-жылдын 1-июнуна чейин өзгөртүү киргизилүүчү укуктук ченемдик актыларды аныктап жана Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүүнү (базалык докторантура PhD/тармак боюнча) уюштуруу тартибине жана философия доктору (PhD)/тармак боюнча доктор квалификациясын ыйгаруу жөнүндө Жобого өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгына (Г.Билбаева) тапшырсын.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгынын башчысы Г.Ж.Билбаевага жүктөлсүн.

Министрдин орун басары



А.Т. Абдраева